

# ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2023

*Медетов А.С.*

## КЕНЖЕ БАЛДАРГА АРНАЛГАН ПРОЗАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ

*Медетов А.С.*

## ПРОБЛЕМЫ ПРОЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

*A. Medetov*

## PROBLEMS OF PROSE FOR YOUNG CHILDREN

УДК: 82-3/37.034

Кенже өспүрүм курактагы оожсалып келаткан өзү-өзү баалоо жана өзүн-өзү таануу сезимдеринин али каныга элек учуро баланы дагы бир кезектеги баскычка-алоолонут өрт каптан турган кырчын өмүргө-өспүрүм куракка алып чыгат. Кенже өспүрүм менен өспүрүмдүн өзүн-өзү баа берүү жана өзүн-өзү таануу сапаттары окошоо, жасын келет, адегенде алар бири-биринен айырмалана бербейт. Бирок өспүрүм бала коомдук тапиырманы аткарууга болгон мотиви жасктан ачык даанана баштайт. Өзүн-өзү теңдүү балдарга китептен окуган каарман курбуларына салыштыруусу күчөй баштай турсанын текшерип көрт. Демек бала өспүрүм курагынан өзүн-өзү тарбиялоого тикеден тике өттөм, анын программасын түзөт бул бағытта көркөм чыгарманын мааниси зор, анткени китептин каарманы окуран баланын өзүн-өзү караганда, бир кыйла ақылдуу байкалат, ага өзүн жана штырып көрүп, салыштырып, андан кийин өзүн-өзү болгон баасын берет. Бала «колунда күзгүсү жөөк» төрөлөт ошондон улам ал өзүн-өзү «адегенде башка бирөөнүн күзгүсүнөн чагылгансып көрүнөт» деген К. Маркстын образдуу аныктамасы бу жерде ылайыктуу келип турат десе болот. Себеби өспүрүм баланын китептеги каарманга салыштырмалуу өзүн-өзү берген баасы кәэде ашып кетсе, кәэде кемип кала берет, туруктуу боло бербейт, ушундай уңгулуду маселелер макалада көзгөлгөн.

**Негизги сөздөр:** китеп, ақыл-эс, мектеп, коом, сүрөт, оюнчук, ой чабыт, элес, адам, адеп.

Самооценка, набирающая рост в младшем подростковом возрасте и еще не привычное ощущение самопознания, выводят ребенка к следующему этапу – к юности, с старшему подростковому возрасту. Качества самооценки и самопознания юного подростка и юноши сходны, близки и поначалу не отличаются друг от друга. Однако становится яснее мотивация подростка к выполнению социальной задачи. Дети начинают сравнивать себя с равными по возрасту персонажами, о которых они читали в книгах. Следовательно, ребенок переходит непосредственно в отроческом возрасте к самовоспитанию, что формирует его программу, и в этом плане значение художественных произведений очень важно, ведь герои книг кажутся более умными, чем он сам, он ставит их рядом с собой, сравнивает, а потом дает свою оценку. Ребенок рождается «без зеркала в руке», поэтому можно сказать, что здесь уместно образное определение К. Маркса о том, что он «сначала выглядит как отражение в чужом зеркале». Это связано с тем, что самооценка подростка по сравнению с героями книг то повышается, то понижается, она не стабильна. Эти и другие принципиальные вопросы поднимаются в настоящей статье.

**Ключевые слова:** книга, разум, школа, общество, картина, игрушка, воображение, представление, человек, нравы.

*Self-esteem, gaining growth in early adolescence and not yet familiar feeling of self-knowledge, lead the child to the next stage - to adolescence, from older adolescence. The qualities of self-esteem and self-knowledge of a young teenager and a young man are similar, close and at first do not differ from each other. However, the*

*adolescent's motivation to perform a social task becomes clearer. Children begin to compare themselves to age-matched characters they read about in books. Consequently, the child goes directly in adolescence to self-education, which forms his program, and in this regard, the value of works of art is very important, because the heroes of the books seem smarter than himself, he puts them next to him, compares, and then gives his assessment. A child is born «without a mirror in his hand», so we can say that the figurative definition of K. Marx that he «first looks like a reflection in someone else's mirror» is appropriate here. This is due to the fact that the self-esteem of a teenager in comparison with the heroes of books either rises or falls, it is not stable. These and other fundamental questions are raised in this article.*

**Key words:** book, mind, school, society, painting, toy, imagination, representation, man, morals.

Калайык калктын ошол асыл мурастары балдар үчүн биринчи табигый тарбиячыларынан болушкан ата менен эненин улукман сабагы катары далай күнтүнү боо балдардын кулагына куюлуп жүрүп отуруп, ақыл-эс жана адептүүлүктүн чыныгы куралына чейин өсүп чыккан. Баланы башынан тарбиялап, баатыр же тилтүүнүн илимине, каада-салтына айландырылган.

Фольклордун эң башкы белгиси – ал колективдүү чыгармачылыкка, оозеки аткаруучулук мүнөзүнө ээ болушунда турат. Анткени устат адам (аткарып) жатса, угуучу балдар үчүн эки эссе таасир берет. Мында каармандын портрети кальбына келтирилет, жорук-жосуну көрсөтмөлүү сүрөттөлөт, үн, обон коштоп, аземин арттырат. Угуп отурган бала окуя жүрүп жаткан кырдаал менен шаан-шөкөткө аралаша түшүп, каармандын кебете-кепшириндеги атрибуттардан бери тааный алат. Ф. Энгельс фольклордогу ошол белгилерди талдап келип, «Немец эл китептери» деген эмгегинде аруу айтат. «Жомокту угуп отурган дыйкан оор жумуштан чарчап келгендерин дароо унутат. Сөз керемети, андагы кыялый учуулардын күчү менен анын таштак адырлары бир заматта гүлзарга, дем бууп, баш айланткан көрүмсүз кепеси болсо, ак сарайга айланат. Кыялый канат бүтүргөн жомоктор дыйканды өз күчүнө өзү ишине билүүгө келечектен күдөр үзбөөгө, акыйкат жашоого жардамдаша алат».

Элдик оозеки чыгармалардын урунтуу касиетинин бири оозеки аткаруучулук мүнөзүндө турат дедик. Себеби кайсыл жанр, кандай көлөмдөгү чыгарма болбосун, жеке адам же коллектив тарабынан аткарылат, ал мына ошондо гана көркүнө чыгат, искусство-нун кадырман атайы бир түрү катары калыптанып жетилет, өз алдынчалыгы да мына ошол аткаруучулук

## ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2023

процессинде даана байкалып тарбиялыш күчү ашат. Дал ошол ооздон оозгы көчүп жүргөн аткаруучулук узак процессте эл жагымсыз жерлерин сүрүп чыгарып, улам жаңы касиеттер менен толукталып, жаңырып отурган.

Фольклордук чыгармалардын дагы бир белгиси ар кыл мазмунда, көп нускалуу учурашында да турат. Ал көбүнчө аткаруучунун илхамына байланыштуу көрүнүш. Кыргыз фольклорунда бул кубулуш угут-насыят ырларына жана жоө жомоктор менен жомокторго мүнөздүү. Анткени айтып, аткарып жаткан адам өзүнө алымча-кошумчасын кийрип, өзүнчө талдан, которуштуруп, жиктеп отуруп, окуялардын туюнтысы менен персонаждардын речин бир кыйла өзгөртүп жиберет. Мына ошонун өзү оозеки чыгармачылыктын маңызын түзүп, элдик көркөм сөз искуствосунун жандуу кыймылын, өзгөртмөлүүлүгүн аныктап турат, ансыз алар жашоосун да, өнүгүшүн да токtotкон болор эле.

Бирок бирдей мазмундагы чыгармалардын баатыр төң жарыялоо мүмкүн эмес. ошондуктан бөбөктөр менен (3-5) тестиерлердин (7-10) талап-суроолорун эсепке алып, эл чыгармаларынын кадыр-баркын сактайлы десек, көп вариантын ичинен бирөөнү тандап алып, аны калгандарынын эсебинен байытып салса болот. Бул багытта кыргыз ақын-жазуучуларбыз зор эмгектерди жасашты.

Атактуу орус жазуучусу Алексей Толстой бул тарараптагы тажрыйбасын бөлүштүрүп, мындайча айткан: «Мен эл жомокторунун көптөгөн вариантырнын ичинен, эң эле кызыктууларын, негизгилерин тандап алып, аларды башка варианттардын тил курулмалары, стилдик түрмөктөрү жана сюжет ырааттуулугунун эсебинен байытып саламын». Жазуучу бөбөктөр үчүн орус элинин кыркка жакын жомокторун азем менен көркөмдөп иштеп бергені үчүн автордук таажыны кошо ыйгарып, кала берсе, ал эмгектери жазуучуга атактуу романдарынан кем эмес кадыр алып келди. Бизде болсо бул жагынан Тоголок Молдонун, К.Жантөшевдин, Т.Сыдыкбековдун кызматы зор болду. Элибиздин баёо баяндары менен уламыштарын иштеп берүүдө А. Осмонов менен Ч. Айтматов чоң бурулуштарды белгилешти.

Азыркы кезде балдардын колуна тийген элдик китептердин бир жагы социалдык багыттагы кемчилдиктеринен башка, көркөмдүк ылаазытынан деле аябай аксайт. Аны биз макал-лакаптар менен табышмактар жана жомоктор жыйнактарынан көп учуратабыз. Эл чыгармаларынын кадыр-баркын сактап калыш үчүн көп камкордук керек, ал элдин коллективидүү чыгармачылыгын күбөлөндүрүшү зарыл. Таланттуу жазуучусуз иш дайыма арабөк калып, идеялык көркөмдүк жагынан ашмалтайга айланып калышы ыктымал. Себеби «эл оозундагынын баары эле - деп жазган Н.А. Добролюбов – элдүүлүк мүнөзүнө ээ

боло бербейт».

Ал эми сүрөткерлер ошол элдик генийден пайдаланып, даңктуу образдарды жарата алышат. Жаш окурмандар болсо, эл казынасына балалык кезде бир кайрылса, чоңойгондо бир нече жолу кайрылууга мажбур болушат. Мына ошондо гана алар дүйнөлүк даңктуу көркөм образдардын жаралышындағы элдик чыгармалардын өзгөчө «Манас» башында турган баатырдык эпостордун тийгизген таасирин ачык-даана байкашкан болушат. Бул багытта Ф.Энгельс жогоруда эскертилген эмгегинде Манас менен Курманбек сыйктуу элдик баатырлардын образдарынын түбөлүк өлбөс мааниси, ар кайсы доорлорго төң татыктуулугу тууралуу далилдүү пикирин айтып келип, мындайча жазат. «Эл жомокторундагы баатырлардын маңызы түгөнгүс: ар кайсы доор алардын баатырдык элесин сицирип алыша алат».

Айтса айтпаса төгүн эмес, Манас менен Семетейдин, Курманбек менен Эр Табылдынын эпостордо аземделген сары түгү түшө элек бала баатыр салттары эл тарабынан көсөмдүк менен ширелген десек болот. Жер бетинде тынчтыкты сактап, согушчан агрессорлордун мизин кайтарууда, өспүрүмдөрүбүз Манас жана Семетей бабаларынын жандуу элесин идеал тутушуп «өздөрү учун өздөштүрүп алууга» (Ф. Энгельс) кумарланып, Ата Журтту коргоого камылга көрүп отурушу бүгүнкү күндүн акыйкатына өттү.

Кыргыз баатырдык эпостору маани-маңызы боюнча кенже өспүрүмдер менен өспүрүмдөрдүн көркөм окуусуна активдүү түрдө келип кирди. Анын себеби эл даанышмандыгы, көрөгөчтүгү менен байланыштуу. Анткени эл көркөм сөз өнөрү, рухий мүлкүбүздүн бирден бирсоолбос булагы, өзүнүн кооздугу менен даанышмандыгы жагынан жападан жалгыз ыйык мүлкү, балдар үчүн – каныкма, жаратма.

Кийин жүрүп отуруп жазма, профессионал атыккан ар кайсы тармактуу өнөрлөрүбүз менен адабияты-быздын түп уюткусу, баштаты, занги-бубасы, кыштысы да дал ушул элдин оозеки көркөм сөз өнөрү – анын ақыл-эс дарамети экени бештен белгилүү.

Байыркы баба кыргыздар чындыкты, адилеттүүлүктүү, жандуу менен жансыздагы кыймылды өмүр менен өлүмдүн диалектикасын таануу аракетинде болушкан. Аларга божомол курушкан фантазиялашкан. Кыял чабыттарында иликтешкен. Байыркы үүрүн-барап, мажес божомолдордон: баёо-бейан ангемелерден, (мифтерден) таканчыктап жүрүп отуруп, кадыре-се жалпылоочу көркөм баяндарга: санжыралуу уламыштар менен жомокторго, андан соң ақыл, наасат үйрөткүч жаратмаларын – макал менен лакаптарды, табышмактары менен кошок-армандарын, каада-салт, жүрүм-турум жалпы эле ааламды таануу ыр обондорун түзгөн.

Ал эми баатырдык үй-бүлө, сүйүү, аруулук тууралуу чоң-чоң утопиялуу дастандары улам кийинки

## ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2023

бабаларыбыздын илимин, мектеби катары кызмат өтөгөн. Анткени аларда бар нерсени же болуп өткөн дөрдү божомолдоп үйрөнүү, таануу тилеги коюлбастан, келечек турмушту кантит уюштуруу бейпилчиликтин, аруу жашоонун сыр-себебин табуу утопиясын кураштырууга чейин өсүп чыккан. «Манас» учеми көч баштаган баатырдык, «Кожожаш» өндүү сыңар жараплан дөөлөттөр тарыхый божомолунан көрө, элдин көркөм-ой курамасынын утопиялуу божомолунун, канаттуу, учма кыялдарынын туундусу деп кара-ганыбызда гана эл даанышмандыгын тушмалдаган болор элек. Анткени тарыхый жана көркөм жалпылоонун баа-баркы, күч-кубаты балдар үчүн ариине ачык. Алар тууралуу ар бир бөлүмдө өзүнчө сөз болот.

Кыргыз журтунун көркөм сөз өнөрпоздугу өзүнүн ушул учурдагы түркүн тармактуу, ар кыл жанрлуу, көп мазмундуу уютмадагы ой терендигине же тишикенге чейин далай ой-кыйырды басып өтүшү бештен белгилүү. Анын түпкү теги адегендө баёо, бейаң баяндар сүлпөтүнде тамырлаган. Соңунан алар кайсы бир болумуш окуялардын санжырасын күбөлөндүргүч уламалар катары бүчүрлөп көз жарган, анан ал адамзат үчүн тегерек чөйрөсүн баамдап-тууонун бирден-бир куралы катары урунулуп, барган сайын тармак-тармак шактап, жанр, түр болуп жайылып чыга келген.

Андоо муктаждыгынын аймагы артып, баёо баяндар менен уламыштар адамдарды канааттандыра алыспаган кубулуштардын сыр түйүндөрүн жадыларында жоруп, аларды бир кыйла «тактагылары» келген. Баёо, бейаң кыял баяндарына адамдар тарабынан «жадыдадан болгон кошумчалары» кийирилип, романтикалуу канат бүтүрүлгөн. Анткени адамдын касиеттүү күчү же болочок жакшылык үчүн болгон күрөш, үмүт, күдөрү негизги объективге айланган.

Дал ошол күдерлүү күрөш жолунда чөйрөнү андалп-тууонун канча жандуурак, жагымдуурак формасы – жөө жомоктор менен жомоктор өсүп чыга келген. Аларды байыркы бабаларыбыз өздөрүнөн мурун балдары үчүн, урпактарына багыштап жаратышкан, ачыгын айьканда, көркөм сөз соөлөттөрүн кадыресе тарбиянын план, программы катары урунуп, аны мектеп үлгүсүндө, болгондо да, баскычтуу мектеп мисалында уюштурган эле десе болот.

Буга артыкбаш далилдин деле кереги жок. Айталы, фольклордогу лирикалык жана дидактикалык мазмундагы көнөнөрбөс мурастар дегенициз эмне? Алардын бири алам-инсандын улуулугу, экинчиси Ата Журт, анын биримдиги менен ыйыктыгы жөнүндөгү ыр болсо, дагы бири адам зат пендесинин кимдиги? Кантит жана кандайча болору тууралуу эреже – бүтүм, адилет-акыйкатьык, боорукер – кайрымдуулук жөнүндөгү билими катары кызмат өтөп келди.

Мисалы, оюн жана салт ырлары дегенициз Ата

Журтту коргоо үчүн бала кыраакы, шамдагай гана эмес, баам-парасаттуу, душманга карата өткөм жана чечкиндүү болууну тастыктаса, макал менен лакап, санат менен насыят ырлары болсо, баладагы жүрүмтурумдун жана көз караштын калыптанышы жөнүндөгү сыноодон өткөн, тастыкталган мыйзамчем. Дагы бир артыкчылыгы алар мугалим-устаттын түшүндүрмөсүн талап кылбайт, күндөлүк турмуш агымы менен эле балага жетип келет, өмүр бою аны менен бирге жүрөт.

Элдик оозеки көркөм мурас тарбиялыгычм жана тааныткыч маңызынан, жагымдуу жана ийкемдүү касиетинен бери бардык курак баскычтагы балдар үчүн универсалдуу жөрөлгөгө ээ. Ал аркылуу наристе 2-3 жашынан тартып биринчи жолу тоң дүйнөгө ара-лашат, агарат, сүйүнүч менен кайгыга беттешет, адилет менен карөзңгөйлүк сяяктуу түшүнүктөр бул курактагы бала үчүн бир кыйла татаал, ачыгын айтканда күтүлбөгөн жагымсыз жанылыктарды тутт жана моянга алууга мажбур болот. Эл жомогу болсо бала үчүн аалам-дүйнө таануунун биринчи жана жападан жалгыз татыктуу куралы болуп эсептелет.

Асилинде мектепке чейинки жана тестиер курактагы балдар жомоктой перишелүүлүгү менен мүнөздөлөт, алардын ар бири жомок стадиясында жашашат. Балага бүткөн периште анын кыял жебесине бекем уялайт. Ошондуктан кубулуш менен нерсеге – буюмзатка бүткөн сапаттык касиеттеринен мурун, андагы жашыруун сырлар баланы өзүнө тартып ээрчитип алат. Себеби тестиер менен кенже өспүрүм дегенибиз бир замандардагы Төштүктүн Чалкүйругуна окшоп Манас менен Алмамбеттин, Семетей менен Курманбектин тулпары деле адамча сүллөгөн болуу керек деп ойлобой коюшпайт. Кала берсе, шум ажал кыстап кирип келсе, Төштүк бабабызга окшоп өз жанын буюмга катар коюуга эмне үчүн болбойт? Адамдын ақыл-эс дасмиясын караңыз, пенденин улуулугу шумдук. Болбосо тиги Кожожашты байкаңыз, адам-пендерсинин улам кийинки урпактарына зарыл болуп турган азык-ырыссызына, жаратылыш байлыктарына сарамжалдуу мамиле этпей, кыйраткандыгы үчүн Сур эчки аны туура жазалады го дээри бышык сөз.

Айтууга арзыган дагы бир учур мына мында. Биз өзүбүз кыргыздар тээ башынан ташмоло доорунан бери жазуу-чийүүгө ээ болгон эмес э肯биз деп улуу-кичиктерибизден бери «тастыктоого» даярбыз. Элибиздин жазуу үлгүлөрү сөзсүз болгон. Эгер ал жападан жалгыз, менчик маанисинде болбосо да, текстеш аталаш жашаган түрк жамаатына ортоктош Орхон-Енисей, «Тегин-Кул» сяяктуу жазма үлгүлөрү кыргыздарга да таандык. Болгондугун тарых эчак эле далилдегени ырас эмеспи. Эл улутка айланбай туруп деле жазма үлгүлөрүнө ээ боло алганы чын. Сөз торкуну башкада. Кыргыздар качан, кайсы жерде, кандай шартта жашабасын киндиктеш жеринен көз каранды

## ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2023

эместиги үчүн дайыма үзөнгүдөн буту түшпөй жүрүп, өзү да далай-далай добулга буюккан, орун которуп жашап, кээде тириүлөй туруп эки бир туушкандар бири-биринен түбөлүк ажырашчу шарттар келип чыккан. Мына ошондой учурларда, тоз-тополоң заманда尔да жазуу үлгүлөрү жоголуп же анысы жалпыга таандык касиеттерин жоюп, коюуга туура келгени да ырас. Мындай көрүнүштөрдү чындыктын түгөйү катары кабыл албоо, билимдүүлүк биякта турсун, кара-ма-каршылыктардын күрөшүн караманча чангандыкка барабар го.

Кайра гүлдөө доорунда жашаган тегини Баласагын Жусуптун «Күттүүлүк жөнүндөгү илим», Кашкар тегини Махмуттун «Түрк сөздөрүнүн үлгүлөрү» тикеден-тике кайсы бир түрк тегиндеги жеке улутка эмес, жалпы эле түрк элдерине ортоқтош мурас болуп эсептeleri ылаазым. Анткени аларда кыргыз урпагына таандык фольклордук үлгүлөр кээде сакталаган. Демек, аны өзү кыргыз эли байыртадан бери эле жападан жалғыз эмес, ал түрк уруулары менен ар тараптуу кaryм-катнашта, оош-кыйышта, ырысқылаш, мурасташ жашап келген дегенди түшүндүрөт. Дал ошол улуу эстеликтердин мазмунунда деле балдар үчүн баланы тарбиялоого багышталганын сонун дидактикалык багыттагы ақыл-ес корутундулары адептүү жүрүм-турумдун эрежелерин бекемдөөчү жоболор бар. Адам баласы, айрыкча, есүп келе жаткан бала кантип жана кандайча болушу керек? Коомдук аң-сезимдин наркасылы аларга эмнени буйурган? Баланын түнөк жайы, көздөгөн максаты эмнеге барабар? - деген суроолорго жооп болуп түшмекчү ал мурастар.

Демек, ушундан улам абиийрдүү суроо туулат. Баса, бир катар улут, эл-жамаат үчүн ырыс-кешиктүү эсептеген. Орто кылымдык гүлдөө доору кыргыз жумуриятын ошол ырысқыдан куру эмес, кысыр калтырды белем? - деп шыпшынып, коомайланышы мүмкүн азыркы урпактарыбыз.

Жок. Андай эмес, ааламга бүткөн жумурай журтчулук менен туздаш жашаган кыргыз калкы. Ал гүлдөө заманынын ырысқы-кешигинен обочо турбаган. Жеке кыргыз аттайга эле эмес, жамы пенделерге арзып, алардын мүдөө-максаттарына тете маданият мурастарын – кыргыз үчүн ыйык эсептелинген «Манас» кербен башы далай баатырдык дастандарын, адам ойчулдугу менен жашоонун күрөө тамырын талдоого алган далай ақыл азыктарын социалдык, философиялык жаратмаларын, утопиялуу санаакор санжыраларын улам кийинки муундагы перзенттерибиз үчүн деп жасаган эле. Иши кылып, кыргыз калкы тээ гүлдөө доорунда өзүнө жараашкан, өзүнө тен элдик а балким, улуттук деп айттууга арзыган менчиктүү мурасын – көркөм сөз институтунун – фольклорун түзө алган эле десе болот.

Кыргыз жомок-эпостору тарыхтын из кубары, сүрөмө-ширетмеси, бейкут-тынчтыкта, көз каранды

эместиктө, коопсуздукта жашоонун романтикасы, үмүт-күдөрдүн түпкүлүктүү мүдөөсү, түп акыйкаты бар божомолдун туундусу, кутман элдин балдарым үчүн деп каастар уруп ойдон кураштырып, көркөм жалпылаган улуттук алиппеси, эреже-бүтүмү эле десе да жараашат.

Баскынычы-талоончулардын азапын «түптуура эки миң жолу көргөнбүз» деп «Манаста» айтылгандай, элчилдей тарап тозуган жылдар сансыз эсептен өткөн. Ошондой жоо-чабыштарда калайык калк жеңилбестин себебин баатыр чыкма балдарында болуу керек деп эсептеген. Чубак менен Сыргакты ошондой тилемен ыктыярдуу жасашкан болчу элибиз.

Баатырдык жана турмуштук эпостор – бул кыргыз элиниң даанышмандыгы, байгамбар-көрөгөчтүгү, ал-ылдышы сөгүлүп көнөрбөс, кир жукбас нарктуу мурасы, руху канчага чыдаса, ошого ырысқылаш, кешиктеш болмокчу. Анткени анын кызматы өткөндөр жана азыркылар менен бүтпөйт, кыргыз жомокторунун чыныгы өмүрү алдыда жаралуучу урпактарды утурламак – түбөлүк сапарлуу эл даанышмадыгынан бүткөн ой уютмалары дал ошону көзөмөл тутуп отурут.

Накта гана өспүрүмдөр үчүн деп кыргыз эпосторунун мазмунуна бүткөн нарктуу ой-мүдөөлөрү бир канча! Мисалы, Манас менен Алмамбеттин, Курманбек менен Аккандын, Семетей менен Күлчоронун мисалында адамзат ақыл-еси онойлук менен жетишпеген улуттар аралык доступ – данакерликтин бийик салттарын түзгөн элибиз.

Анын түп нускасы эч бир элде, эч кайсы улутта жолукпаган, жеке гана кыргыз салтына бүткөн, сөөк менен кан-жүлүндөн түнөк алган эненин ыйык кызча ыймандуулуктан, кыргызча улуттук пейил менен анын актыгынан бүткөн ыйык сезимдердин туундусу. Башка элдерде кайсы бир шартка абалга ылайык берилип жүргөн сөз жүзүндөгү «ант» менен кыргызча шертгин жөнү эки башка деп түшүнөт өспүрүмдөр. Анткени «ант» убактуу гана күчкө ээ болсо, кыргыз шертти сүт аркылуу кан-сөөктүн өзөгүн түзүп, өмүр шерик кала берет – али куулук-шумдукка чалдыга элек өспүрүм менен бос баланын ишеним-сыйынуусу да дал ушунда деп эсептеген болуу керек эл феномени. Себеби бул ыйык шерттин түп маңызы эки жаштын ынтымагынан мурун, Ата Журт тагдырына бекем чырмалышкандыгы менен ого бетер ыйык болуп турат десе болот.

Манас менен Каныкейдин, Алмамбет менен Аруукенин, Семетей менен Айчүрөктүн, Элдияр менен Торукбетин жоруктары аркылуу эки жаштын атуулдуу парзы же улуттар аралык биригүүнүн символу, же көркөм чыгарма мүнөздүү идея кубалоо принципи үстөмдүк кылган эмес. Ал тургай бул жорук эки жаштын ортосундагы махабат таттуулугу же кыргыздар айтмакчы нике кайыбы да эмес. Анын

## ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2023

өзү әл сыйына татыктуу эки әл өкүлдөрүнүн дил жағынан аруулугу, қыраакы-көрөгөчтүк касиеттеринин биринен-бири кемибес тегиздиги, ымыркай кезден кансөлүнө кошо бүткөн айкөлдүгү. Бул таржымалдын натыйжасы дагы Ата Журт бүтүндөгүне барып тогошот деген төшөнөк чыгарышат азыркы заман өспүрүмдөрү. Элибиздин рухий гүлдөө доорлорунун тилкесинде жараткан баатырдык жомокторунун түбөлүгү мененсоолbos маңызынандагы бир учугу ушунда болуу керек.

Демек әл – бардык дөөлөттүн жараткычы: нарктын касиеттердин, диалектиканын, эреже-салттын, рух-мүлктүн биринчи түзүүчүсү. Азыркы биз бар, болгону, дал ошол аба мисал мейкинде калкыган, эгин-жемиш мисал жерге себилген түгөл ырысқыны терип-тепчилип үйрөнүп, өздөштерүп алсак эрдик кылган болобуз. Азыркы биз ачкан «ачылыш», биз тапкан «жанылык» жок. Болсо да анын баары кадимден бүт-

көн чындыктын – балкы адам-атанын санаа-тундусунан уштаптагы өөрчүтүлгөн, өнүктүрүлүгөн, уландысы натыйжасы деген бүтүмгө келишет әл чыгармачылыгын өздөштүргөн балдарбызы.

**Адабияттар:**

1. Ишкеев Н. Жалпы билим берүүчү кыргыз орто мектептеринде эпикалык чыгармаларды окутуу. - Ф.: Мектеп, 1987. - 55-б.
2. Ишкеев Н. Көркөм чыгармаларды окутуунун методикасы. - Б., 2014. - 33-б.
3. Кыдыралиев К. Элдик педагогиканын таасири. // Эл агаартуу. - Б., 1974. - №4. -62-б.
4. Муратов А. Балдарга багышталган элдик салттар жана тойлор. - Б.: «Айат», 2015. - 52-б.
5. Рысбаев С.Б. Кыргыз балдар фольклорунун педагогикасы, -Б.: «Билим күтү» 2005. 38-б.
6. Саипбек И.Элдик оозеки чыгармаларда эмгекке тарбиялоо жөнүндө. - Ф., 1974. - 52-б.
7. Саттарова А.Т. Специфика и исследования детской литературы. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. №. 6. С. 180-182.